

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ
ЭЛАРАЛЫК ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТИ

БЕКТЕМ
ЭИТУнун ректору




У.Т. Бегалиев

2019

**Эларалык инновациялык технологиялар
университетинин студенттерин кредиттик
технология боюнча окутуунун
Регламенти**

СМК-03-01-2019

Бишкек-2019

	Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти	СМК-3-01-2019	
ЭИТУ	ЭИТУнун ОКда бекитилди	№ 10 Протокол 09.07.2019ж	2 бет 14 ден

1. Милдети жана колдонуу тармагы

- Эларалык инновациялык технологиялар университетинде ECTS кредиттик технологиялар системасын колдонуу менен окуу процессин уюштуруу КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-июлундагы №496 “Кыргыз Республикасында эки баскычтуу жогорку кесиптик билим берүү түзүмүн орнотуу тууралуу” токтомуна жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2012-жылдын 16-апрелиндеги “244/1-буйругуна ылайык ишке ашырылат.

- Бул Регламентте колдонулган негизги түшүнүктөргө аныктама:

Аудитордук окуу сабактары - борборлоштурулган сабактын кезмети боюнча студенттердин потогу жана тайпаларына өткөрүлгөн сабактар: лекциялар, семинарлар, практикалык сабактар, лаборатордук иштер.

Кредиттерди кайрадан эсептөө Европалык системасы (ECTS) – студенттер окуган дисциплиналардын көлөмү, ири масштабдуу студенттик мобилдүүлүктү колдоо каражаты катары ишке ашырылуучу зачеттук бирдиктердин (кредиттердин) кайра эсептөө европалык системасы.


Жыйынтык көзөмөл – семестрде дисциплинаны окуп бүткөндөн кийин өткөрүлүүчү көзөмөл формасы.

Компетенция – талапка ылайык тармакта кесиптик ишмердүүлүк менен алек болуу үчүн зарыл болгон жеке сапаттардын, билим, жөндөм жана көндүмдөрдүн динамикалуу комбинациясы;

Билим алуучулардын окуу жетишкендиктерине көзөмөл – конкреттүү дисциплина боюнча ар кандай түрдөгү көзөмөл тапшырмаларынын негизинде (жазуу иштери, тесттер, практикалык иштер, портфолио, оозеки сурамжылоо ж.б.) билим алуучулардын билим деңгээлин текшерүү; ал кезектеги көзөмөл, рубеждик көзөмөл жана жыйынтык көзөмөл деп бөлүнөт.

Кредит (зачеттук бирдик) – окуу планында каралган анын окуу ишмердүүлүгүнүн бардык түрүн өзүнө камтыган, анын ичинде аудитордук жана өз алдынча ишти, практиканы, билим алуучунун окуу жүгүнүн көлөмүн ченөөчү бирдейлештирүү бирдиги.

Билим берүүнүн кредиттик системасы – белгилүү даражаны же кесиптик квалификацияны алуу үчүн окуу ишинин аныкталган көлөмүн (белгилүү көлөмдөгү) аткаруу талаптарына куралган билим берүүнүн предметтик-курстук системасы.

	<p align="center">Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти</p>	<p align="center">СМК-3-01-2019</p>
<p align="center">ЭИТУ</p>	<p align="center">ЭИТУнун ОКда бекитилди</p>	<p align="center">№ 10 Протокол 09.07.2019ж</p>
		<p align="center">3 бет 14 ден</p>

Жогорку билим берүүнүн кредиттик системасы: белгилүү жалпы алардын санынан ийгиликтүү өздөштүрүлгөн кредиттердин санын кээ бир өзүнчө дисциплинасынын жана билим берүү программасынын бүтүндөй студент тарабынан өздөштүрүү деңгээлин караган окуу процессин уюштуруу системасы.

Модуль – коюлган максатка жана окутуунун жыйынтыгына карата белгилүү логикалык аяктоого ээ болгон окуу дисциплинасынын (темалардын, бөлүмдөрдүн жыйындысы), аяктагандыгы боюнча студенттердин билимине рубеждик көзөмөл жүргүзүлөт.

Рубеждик көзөмөл – модулдун материалдары боюнча билиминин жана жөндөмүнүн толуктугун текшерүү.

Студенттин өз алдынча иши – окутуучу менен байланышта жана анын катышуусуз, аудиторияда же андан сырткары жерлерде аткарылуучу өз алдынча ишмердүүлүктүн бардык түрлөрү. Өз алдынча иш төмөнкү учурларда ишке ашырылат:

а) аудитордук сабактар процессинде (лекцияларда, практикалык, семинардык, лаборатордук сабактарда ж.б.);


б) окутуучу менен байланышта жүгүртмөдөн сырткары (окуу суроолору боюнча консультация, карыздарды жоюу, жекече сабактар, кошумча сабактар ж.б.);

в) окутуучунун катышуусуз (китепканада, үйдө, жатаканада ж.б.)

Кезектеги көзөмөл – кезектеги модулдун маалыматтары боюнча аудитордук жана аудиториядан тышкаркы студенттердин иштеринин бардык түрлөрүнө көзөмөл жүргүзүү, анын жыйынтыгы рубеждик көзөмөлгө чейин бааланат.

- Эларалык инновациялык технологиялар университетинде жогорку кесиптик билим берүүнүн билим берүү программалары ишке ашырылат.
- Окутуу Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык кесиптик билим берүү программалары боюнча багыттар (адистиктер) боюнча төмөнкү нормативдик окуу мөөнөттөрү боюнча ишке ашырылат:


<p align="center">Окуу формасы</p>	<p align="center">ЖКББ</p>
---	-----------------------------------

	Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти		СМК-3-01-2019
ЭИТУ	ЭИТУнун ОКда бекитилди	№ 10 Протокол 09.07.2019ж	4 бет 14 ден

	бакалавриат
Күндүзгү окуу формасы	4 -5 жыл
дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу формасы	5 жыл

2. ОКУУ ЖЫЛЫНЫН ТҮЗҮМҮ

- Студенттердин жетишкендигин жана алардын ишинин ритмикалуулугун, окутуунун жыйынтыктарын (компетенциясын) баалоонун объективдүүлүгүн, окутуунун сапатын көзөмөлдөө үчүн, окуу жылы эки семестрге бөлүнөт. Бир семестрдин узактыгы орточо 16 жуманы түзөт.
- Окуу жылынын ичинде жалпы жыйынтыгы он жумага созулган кышкы жана жайкы эс алуу мерчемделет.
- Күндүзгү бөлүмдө окуган студенттер үчүн практика окуу процессинин графигине ылайык теориялык окуудан кийин уюштурулат. Сырттан окугандар үчүн окуу жана өндүрүштүк практика өткөрүүнүн ордуна кафедралар жана иш берүүчүлөр менен макулдашып адистиги боюнча компетенцияларын жогорулатуу үчүн дисциплиналар боюнча тандоо курстарын киргизилди, анткени сырттан окуган студенттер негизинен ишканаларда иштегендер болгондуктан өндүрүштүк көндүмдөрдү ал жерден деле алышат.
- Бүтүрүүчү курста 2-4 жума мамлекеттик аттестация каралган.
- Кыргызстандын тарыхы, Кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстандын географиясы боюнча комплекстүү сынакка сырттан окуу формасында окугандар үчүн – “0” кредит каралган, анткени студенттер талапка ылайык компетенцияны алуу үчүн окуу планы боюнча Кыргызстандын тарыхы – “4” кредит, Кыргыз тили жана адабияты – “8”, Кыргызстандын географиясы боюнча - “2” кредит окушат.
- Ар бир семестр төмөнкүдөй бөлүмдөрдөн (окуу процессинин графигине ылайык) турат:
 - теориялык окутуудан;
 - практикадан;
 - кезектеги жана чектик көзөмөлдөн;
 - 2 жумага созулган жыйынтык көзөмөлдөн.

	Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти	СМК-3-01-2019	
ЭИТУ	ЭИТУнун ОКда бекитилди	№ 10 Протокол 09.07.2019ж	5 бет 14 ден

2.6. Потоктор дисциплиналар үчүн багыттар жана факультеттердин алкагында калыптанат:


- гуманитардык – лек. 150 адамга чей., семинарлар –50 адамга чей.;
- тилдик – практ. сабак - 20 адам.;
- ОПД жана ТИ – лек. 100 адамга чей., практ. сабак 30 адам., лаб. иштер - 20 адамга чей.;
- КПВ дисциплиналары –100 адамга чей., практ. сабак 30 адамга чей., лаб. иштер - 20 адамга чей.;
- адистик дисциплиналар – лек. 60-100 ад., практ. сабак- 30 ад., лаб. иштер – 20 адамга чей.

Студенттердин лабораториялык иштер боюнча – 9 адам, практикалык сабактар боюнча – 20 ад., лекциялык сабактар боюнча – 30 ад. минималдык кирүү саны

Окуу башкармалыгы потокторду гуманитардык, тилдик, ОПД жана ЕН, КПВ (профилдиктерден сырткары) дисциплиналарга аралаш багыттар боюнча же ЖОП боюнча бирдей окуу сеткалары шартында потокторду түзө алат.

• ЭЛАРАЛЫК ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТИНДЕГИ ECTS КРЕДИТТИК СИСТЕМАСЫ


- Кредиттик система максаты окутуунун жыйынтыгын – компетенттүүлүктү алуу болуп эсептелген, билим берүү программасын өздөштүрүү үчүн талап кылынган, студенттик иштин жалпы иш көлөмүнө негизделген.
- Кредиттер ECTS кредиттери менен саналбаган “Дене тарбия” дисциплинасынан тышкары окуу планына киргизилген ар бир дисциплинага берилет.
- Окуу пландарындагы окуу иштеринин бардык түрлөрүнүн иш көлөмү ECTS кредиттери менен аныкталат. 1 кредит ECTS 30 академиялык саатка тецелип кабыл алынат. Академиялык сааттын узактыгы бакалавр боюнча аныкталганы -40 мүнөт
- Программалардын иш көлөмү төмөнкүлөрдү түзөт:
- бакалавриат - 240 ECTS кредитин,
- магистратура-120 ECTS кредитин,
- адистерди даярдоо программасы - 300 ECTS кредитин,
- орто кесиптик билим берүү адистерди даярдоо программасы– 120 ECTS кредитин.

	<p align="center">Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти</p>	<p align="center">СМК-3-01-2019</p>	
<p align="center">ЭИТУ</p>	<p align="center">ЭИТУнун ОКда бекитилди</p>	<p align="center">№ 10 Протокол 09.07.2019ж</p>	<p align="center">6 бет 14 ден</p>

- Билим алуучулардын толук жүгү кредит менен төмөнкүлөрдү түзөт:
- Күндүзгү окуу формасындагылар үчүн – семестрде 30 кредиттен аз эмес жана окуу жылында 60 кредиттен аз эмес;
- **Сырттан окуу формасындагылар** үчүн семестрде - 24 кредит жана окуу жылында 48 кредитти түзөт.
- Студенттер семестрде (окуу жылында) аталган мезгилге билим берүү программасын өздөштүрүү үчүн аныкталгандан азыраак сандагы кредит топтой алышат, бирок күндүзгү окуу формасындагылар окуу жылы үчүн 36 кредиттен, дистанттык технологияны колдонуу менен сырттан окуу формасындагылар үчүн 36 кредиттен аз болбоосу зарыл.

• **ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖАНА БААЛОО**

- Окутуунун кредиттик системасы төмөнкүлөрдү колдонууну божомолдойт:
- Окутуунун интерактивдүү, инновациялык жана маалыматтык технологияларын (кейс-стади, ишкер оюндар, тренингдер, диспуттар, тегерек үстөлдөр, семинарлар ж.б.);
- Окуу процессин уюштурууда окутуунун техникалык, мультимедиялык каражаттарын;
- Электрондук каражаттарды; окутуунун жыйынтыктарын баалоонун модулдук-рейтингдик системасын; окуу программасын өздөштүрүүдө студенттердин өз алдынча ишин (СӨИ) күчөтүү. Ошону менен катар эле СӨИ студенттен күнүгө өз алдынча ишти талап кылуучу тапшырмалар менен бекемделиши керек.
- Студенттер кээ бир окуу дисциплиналарын башка жогорку окуу жайларында окуй алышат. Мындай учурда жогорку окуу жайларынын ортосунда мыйзамдык тартипте аныкталган келишим түзүлүшү зарыл.
- Ар бир семестрде окуу сабактары түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси тарабынан бекитилген жүгүртмө боюнча жүргүзүлөт. Дисциплиналар боюнча окуу сабактарынын түрлөрү жана алардын саат боюнча ECTS кредити боюнча көлөмү окуу планы менен аныкталат.
- Студент факультативдик сабактардан сырткары жүгүртмөгө киргизилген бардык сабактарга катышууга милдеттүү. Катышуу эсебин тайпанын старостасы, сабак өткөн окутуучунун көзөмөлү астында, атайын тайпанын журналында жүргүзөт. Журнал окуу


	<p align="center">Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти</p>	<p align="center">СМК-3-01-2019</p>	
<p align="center">ЭИТУ</p>	<p align="center">ЭИТУнун ОКда бекитилди</p>	<p align="center">№ 10 Протокол 09.07.2019ж</p>	<p align="center">7 бет 14 ден</p>

башкармалыгында сакталат жана күнүнө сабак башталар алдында старостага берилет.

- Студент, сабактарды калтырган, аталган дисциплина боюнча кийинки сабакка чейин окуу башкармалыгына келип жазуу түрүндө сабакты калтыргандыгынын себебин түшүндүрүп берүүгө милдеттүү. Ооруп калган учурда студент бейтапканадан берилген медициналык маалымдаманы алып келиши керек. Студенттин башка себептер(үй-бүлөлүк шарттар, аскердик бөлүккө, тергөө органдарына чакыруу ж.б.) менен жок болгондо ал күндөрү документ менен тастыкталышы зарыл.
- Семестр ичинде окутуучу студенттерди окутуунун жыйынтыктарын алардын өз алдынча иштеринин бааларын эске алуу менен кезектеги, рубеждик жана жыйынтык көзөмөлдү өткөрөт. “Дене тарбия” сабагынан тышкары, ал боюнча жыйынтык көзөмөл гана өткөрүлөт.
- Окуу жетишкендиктери – студенттерди окутуунун жыйынтыктары (компетенциялар) 100 баллдык система боюнча бааланат, жана ECTS системасына дал келет.
- Студенттердин академиялык рейтинги рубеждик жана жыйынтык көзөмөлдүн жыйынтыгы боюнча түзүлөт.
- **Дисциплина боюнча окуу жылынын жыйынтыгында “канааттандыруу эмес” деген жыйынтык бааны алган студент кийинки окуу жылында кезектеги окуу жылы үчүн аныкталган акы төлөөгө ылайык, акы төлөө негизинде, аталган дисциплинаны кайрадан укканга жана экзамен тапшырганга укуктуу.**
- Дисциплина боюнча студентти окутуунун жыйынтыктарын баалоо кезектеги жана жыйынтык көзөмөлдүн баллдарынын сумаасынан төмөнкүдөй бөлүктөрүнөн турат:

Кезектеги жана рубеждик көзөмөл	Жыйынтык көзөмөл
80%	20%
Дисциплиналар боюнча баллдардын максималдык саны – 100 балл	


- **КЕЗЕКТЕГИ ЖАНА ЧЕКТИК КӨЗӨМӨЛ**

	Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти	СМК-3-01-2019	
ЭИТУ	ЭИТУнун ОКда бекитилди	№ 10 Протокол 09.07.2019ж	8 бет 14 ден


- **Модуль** – аны окугандан кийин ЭИТУнун студенттеринин билимин чектик көзөмөлдөө жүргүзүлөт, анын кредитине карабай эки модулдуу болуп калтырылсын.
- Студенттердин күнүмдүк жетишкендигине көзөмөл окуу сабактарынын бардык түрлөрүндө күнүгө ишке ашырылат. Дисциплина боюнча кезектеги көзөмөлдөөнүн формасын жана ыкмасын окутуучу аныктайт. Компетенциялары *100 – баллдык баалоо шкаласы* боюнча бааланат.
- Модуль боюнча чектик көзөмөл түзүмдүк бөлүмдүн окуу процессинин графигинде көрсөтүлгөн жүгүртмөгө ылайык жүргүзүлөт жана жыйынтыктары кезектеги көзөмөлдү эске алуу менен студенттин кезектеги жетишүү жана жыйынтык көзөмөл ведомостуна 100-баллдык шкала боюнча коюлат.
- Окуу процессинин графигинде чектик көзөмөл төмөнкүдөй аныкталат:
 - 1- 8-жумада;
 - 2- 16-жумада;
 - СӨИ кабыл алуу 16-17- жумада.
- Жыйынтык көзөмөлдүн алдында ар бир студенттин окуунун жыйынтыктарынын кезектеги көзөмөлдөрүнүн орточо баллдары эсептелип, экзамендик ведомостко коюлат.
- Дистанттык технологияны колдонуу менен сырттан окуу формасында окуган студенттерге орнотуучу сессия өткөрүлүшү зарыл, андан соң чектик көзөмөл жазуу формасында жүргүзүлөт.

- **ЖЫЙЫНТЫК КӨЗӨМӨЛ (зачеттук-экзамендик сессия)**

- Жыйынтык көзөмөл лекциялык жана практикалык сабактар аяктаган соң жүргүзүлөт.
- Семестрдеги экзамендердин жана зачеттордун саны 8ден ашпашы керек.
- Жыйынтык көзөмөл окуу процессинин графигине ылайык жыйынтык көзөмөлдү өткөрүү жүгүртмөсү боюнча жүргүзүлөт.
- Зачеттордун жана экзамендердин жүгүртмөсү Окуу башкармалыгы тарабынан түзүлөт, ЭИТУ ректору тарабынан бекитилет жана экзамендердин башталаарына 2 жума калганга чейин окутуучуларга жана студенттерге маалымат жеткирилет.

	<p align="center">Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти</p>	<p align="center">СМК-3-01-2019</p>	
<p align="center">ЭИТУ</p>	<p align="center">ЭИТУнун ОКда бекитилди</p>	<p align="center">№ 10 Протокол 09.07.2019ж</p>	<p align="center">9 бет 14 ден</p>

- Бир күндө экиден көп эмес экзамендерди өткөрүүгө жол берилет, эгерде алардын жалпы убактысынын узактыгы 6 сааттан ашсапаса.
- Өзгөчө учурларда гана кафедра башчысынын өтүнүчү менен жана студенттердин арызынын негизинде ЭИТУнун окуу башкармалыгынын башчысынын уруксааты менен кээ бир экзамендерди же сессияны мөөнөтүнө мурда тапшырууга, окуу тайпаларына дагы, кээ бир студенттерге дагы мүмкүндүк берилет.
- Сессияга бардык студенттер киргизилет.
- Экзамендин алдында окуу башкармалыгы студенттин келишимдик акы төлөгөндүгүн тактайт жана киргизилген студенттердин тизмесин кафедрага берет.
- Экзамендерге жана зачетторго чоочун жактардын катышуусуна ОТИ боюнча проректордун жана ЭИТУнун окуу башкармалыгынын башчысынын уруксаатысыз жол берилбейт.
- Жыйынтык көзөмөлдүн формасы катары дифференцияланган зачет “Дене тарбия” сабагы үчүн гана каралган. Зачетторду тапшыруунун жыйынтыгы 100-баллдык баалоо шкаласы боюнча бааланат.
- Курстук иштер (долбоорлор) жана дагы практиканын бардык түрлөрү 100-баллдык баалоо шкаласы боюнча бааланат.
- Окуу планына ылайык жыл бою же семестрде окулган дисциплиналар боюнча экзамендер көзөмөлдөөнүн жазуу, оозеки, компьютердик, аралаш формаларында өткөрүлөт. Экзамендерди өткөрүү формалары ЭИТУнун кафедра башчылары тарабынан аныкталат. Ошону менен катар, экзамендин жазуу байланышсыз формасы алардын жалпы санынын 50%дан кем эмес дисциплиналарында аныкталышы зарыл.
- **Жазуу экзамендери** окуу тайпаларында же потокто атайын барактарда, курамы жүгүртмө менен кошо бекитилген окутуучулардын арасынан көзөмөлдөөчүлөрдүн көзөмөлү астында жүргүзүлөт. Экзамен убагында студенттер экзаменатордун макулдугу менен сурама адабияттар жана башка колдонмолор менен колдоно алат. Студент экзаменге анын башталаарына 10 мүнөт калганга чейин келүүгө, калем сап (кара же көк сыядагы), калем, сызгыч, өчүргүч же экзаменатор тарабынан макулдук берилген башка жабдыктарды алып келүүгө милдеттүү. Студент аудиторияга кирип жатканда көзөмөлдөөчүгө зачеттук китепчесин же өздүгүн тастыктоочу башка документтерин көрсөтүүсү зарыл.

	Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти	СМК-3-01-2019	
ЭИТУ	ЭИТУнун ОКда бекитилди	№ 10 Протокол 09.07.2019ж	10 бет 14 ден

Аудиторияга киргизүү көзөмөл тапшырмалары менен конвертти ачуудан кийин же аларды таратуу мезгилинен кийин токтотулат.


Эки саат аралыгында студенттерге аудиториядан чыгууга тыю салынат. Экзамен эки сааттан узакка созулса зарыл болгон убакта студенттер чыга алышат, бирок экзамендик барагын көзөмөлдөөчүгө тапшыруусу зарыл.

Жазуу иштери окутуучу тарабынан иштерди текшерип жана баалагандан кийин студенттердин же старостонун жана курстун менеджеринин катышуусунда ачылат.


Экзамендердин жыйынтыгы экзаменди өткөргөндөн үч күндүн ичинде ведомостко киргизилет, деканатка (окуу бөлүмүнө) тапшырылат.

Жазуу иштери деканатта эки жыл сакталат жана акт боюнча жок кылынат.


- **Оозеки экзамендер** окуу тайпаларында окутуучу-лектор тарабынан милдеттүү окутуучу-ассистенттин катышуусу менен бекитилген тарифке ылайык жүргүзүлөт. Дисциплина боюнча экзамендик билеттер окутуучу тарабынан түзүлөт жана кафедра башчысы бекитет.
- Экзамендерди **аралаш формада жана компьютердик тестирилөө формасында** өткөрүүнүн тартиби каф. башчысы тарабынан аныкталат.
- Эгерде студент жазуу экзамендеринин жыйынтык баалары менен макул эмес болсо, аталган дисциплина боюнча жыйынтыктар жарыялангандан кийин үч күндүн ичинде ЭИТУнун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин атына апелляция берүүгө укуктуу. Жазуу экзамендерин кайрадан текшерүүдө биринчи текшерүүнүн жыйынтыктары жокко чыгарылат. Ведомостко биринчи текшерүүнүн жыйынтыгына карабай, экинчи текшерүүнүн жыйынтык баасы коюлат.
- Жыйынтык көзөмөл аяктагандан кийин электрондук зачеттук китепчеге жыйынтык баалар коюлат. Электрондук зачеттук китепчеде катталгандар окуу башкармалыгы тарабынан текшерилет жана ЭИТУнун окуу башкармалыгынын башчысынын колу менен тастыкталат.
- Экзаменотор уруксаат бербеген барактарды, конспектилерди, китептерди колдонуу, экзамен же зачет учурундагы сүйлөшүүлөр, көчүрүп жазуулар, тартип бузуулар студенттерди экзаменден чыгарууга шылтоо боло алат. Андай учурда көзөмөлдөөчү же экзамен алуучу тарабынан протокол түзүлүп, каф. башчысына жана андан ары окуу башкармалыгынын башчысына берилет. Студент аталган экзаменден “0” балл алат, бирок башка экзамендерин тапшырууну улантат.

	<p align="center">Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти</p>	<p align="center">СМК-3-01-2019</p>	
<p align="center">ЭИТУ</p>	<p align="center">ЭИТУнун ОКда бекитилди</p>	<p align="center">№ 10 Протокол 09.07.2019ж</p>	<p align="center">11 бет 14 ден</p>

- Эгерде студент кышкы сессияда бир же бир нече сабактардан канааттандырарлык эмес баа алса, анда ага окуу жылынын биринчи эки жумасында академиялык карызын жабууга уруксаат берилет.
- Эгерде студент жайкы сессияда бир же бир нече сабактардан канааттандырарлык эмес баа алса, анда жайкы сессия аяктагандан кийин биринчи эки жумада академиялык карызын жабууга уруксаат берилет.
Академиялык карызды жоюу алкагында экзамендерди кайтадан тапшырганда кезектеги рейтинг жокко чыгарылат, ал эми жыйынтык баасы катары кайтадан тапшыруудан баллынын саны эсептелет, алардын саны 12ден көп болбоосу зарыл.
- Дисциплина боюнча кышкы сессиядагы кезектеги көзөмөлдүн жана экзамендин (зачеттун) жыйынтыктары академиялык жетишпестик боюнча окуудан чыгаруу же башка чараларды көрүүгө негиз болуп бербейт.
- Эгерде дисциплина окуу жылы бою окулса жыйынтык баа төмөнкүдөй куралат:
- Кезектеги көзөмөл эки семестрдин жыйынтыгы боюнча орто арифметикалык катары чыгарылат;
- Жыйынтык көзөмөл жайкы сессияда өткөрүлөт.
- Бир дисциплина боюнча кайра тапшыруу окутуучуга бир гана жолу берилет жана кайтадан өзгөчө учурларда комиссиялык түрдө гана жол берилет.
- Эгерде студент бул дисциплиналар боюнча дагы “канааттандырарлык эмес” же “зачет эмес” алса анда ал окуудан чыгарылат же арызы боюнча дисциплинаны кредиттик система боюнча акы төлөө негизинде кайрадан окуйт.
- **Эгерде студент негизги сессияга себепсиз келбей калса (тастыктоочу документтери жок), анда ал ЭИТУнун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин уруксааты менен кайра тапшырууга киргизилет.**
- Эгерде студент тарабынан экзамендик сессиянын убагында, документалдуу тастыкталган, негиздүү себептер менен бир же бир нече экзамендер тапшырылбай калса, экзамендик сессияны артка жылдыруу ЭИТУнун окуу башкармалыгынын башчысынын буйрутмасы менен тастыкталат. Буйрутма каф. башчысы кол койгон, акыркы экзаменди тапшыруу мөөнөтү такталган, студенттин арызынын негизинде чыгарылат. Жүгүртмөгө ылайык окуу бөлүмүнө экзамендик ведомость берилет жана экзамен өткөрүлгөндөн кийин кайра тапшырылат:


	Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти	СМК-3-01-2019	
ЭИТУ	ЭИТУнун ОКда бекитилди	№ 10 Протокол 09.07.2019ж	12 бет 14 ден

- Оозеки экзамен, компьютердик тестирилөө – экзамен тапшырган күнү;
 - жазуу, аралаш – экзамен өткөргөндөн кийин 3 күндүн ичинде.
 Эгерде окутуучу студенттен экзаменди экзамендик барак боюнча кабыл алса, баракты экзамен күнү деканатка (окуу бөлүмүнө) тапшырууга милдеттүү. **Баракты студенттерден же башка адамдардан берүүгө тыю салынат.**
 Эгерде студент экзамендердин жүгүртмөсүндө (экзамендик баракта) көрсөтүлгөн күнү келбей калса, же бул экзаменден канааттандырылгы эмес баа алса, анда ал окутуучуга кайтадан бир жолу гана тапшыра алат.
 - **Студенттерди курстан курска которуу**
- Студенттерди кийинки курска которуу үчүн кредит топтоо системасы колдонулат.
- ECTS кредиттик системасы боюнча билим алган студенттер жана аталган курс үчүн окуу планынын талаптарын толук аткарган, бардык экзамендерди жана зачетторду ийгиликтүү тапшырган жана 60 ECTS кредитин топтогондор жана аларга теңештирилгендер, ЭИТУ студенттерин которуу, калыбына келтирүү, окуудан чыгаруу жана академиялык өргүү берүү тууралуу Жобого ылайык чыгарылган буйрутманын негизинде кийинки курска которулат.
- Бир жылдык окутуудан экинчисине которуу кезектеги семестрдин жыйынтыгы боюнча, зарыл болгон төмөнкү тосмодон жогору топтогондо ишке ашырылат:
 - а) күндүзгү-сырттан окуу жана сырттан (дистанттык) окуу формасында дардоо программаларындагы студенттер үчүн :
бакалаврлар үчүн:
 - Биринчи окуу жылынан экинчи окуу жылына которулуу үчүн 43 кредит
 - Экинчи окуу жылынан үчүнчү окуу жылына которулуу үчүн 91 кредит
 - Үчүнчү окуу жылынан төртүнчү окуу жылына которулуу үчүн 139 кредит
 - Төртүнчү окуу жылынан бешинчи окуу жылына которулуу үчүн 187 кредит;
- 60 кредиттен аз, бирок 45 кредиттен көп топтогон студенттер кийинки курска кийинки окуу жылында тапшыра албаган сабактарын кайталап окуу шарты (улантылып окула турган сабактардан сырткары) тапшырылбаган

	<p align="center">Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти</p>	<p align="center">СМК-3-01-2019</p>	
<p align="center">ЭИТУ</p>	<p align="center">ЭИТУнун ОКда бекитилди</p>	<p align="center">№ 10 Протокол 09.07.2019ж</p>	<p align="center">13 бет 14 ден</p>

дисциплиналардын саны (15 кредиттен көп эмес) жана окуу мөөнөтү көрсөтүлүү менен өзүнчө буйрутма аркылуу которулат. ЭИТУ студенттерин которуу, калыбына келтирүү, окуудан чыгаруу жана академиялык өргүү берүү тууралуу Жобого ылайык чыгарылган буйрутманын негизинде кийинки курска которулат. Буйрутмага кол коюлгандан кийин окуу бөлүмүндө төлөө үчүн студентке дисциплинаны кайталап окуу тууралуу маалым кат толтурулат. Кайталап окулуучу сабактары бар студенттер талапка ылайык курстун тайпасынын журналына тизмеге киргизилет. Сабактарга катышуу, рубеждик жана жыйынтык көзөмөлдү тапшыруу аталган тайпанын жүгүртмөсүнө ылайык өткөрүлөт. Кайталап окуган дисциплинасын аныкталган мөөнөттө тапшыра албаган студент ЭИТУ каф. башчысынын билдирүүсүнө ылайык кийинки курска которулуу шарттарын аткаруусуна байланыштуу которулган курсунан окуудан чыгарылат.

- Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча (аныкталган мөөнөттө академиялык карыздарын жоюу мүмкүнчүлүгүнөн кийин) 45 кредиттен аз топтогон студенттер университеттен окуудан чыгарылат же арыздын негизинде окутуу формасына карабай (бюджеттик/бюджеттик эмес) келишимдик негизде кайрадан ошол курска калтырылат.
- ОКБ дипломунун базасында аттестациялык баарлашуунун негизинде экинчи жана кийинки курстарга кабыл алынган студенттерди башка багыттарга которууга тыю салынат.
- ОКБ дипломунун базасында аттестациялык баарлашуунун негизинде экинчи жана кийинки курстарга кабыл алынган студенттер биринчи окуу жылында академиялык карыздары үчүн (15 кредиттен көп) окуудан чыгарылганда кайра калыбына келтирүүгө болбойт жана аныкталган тартипте кайрадан тапшырат.

	Эларалык инновациялык технологиялар университетинин студенттерин кредиттик технология боюнча окутуунун Регламенти		СМК-3-01-2019
ЭИТУ	ЭИТУнун ОКда бекитилди	№ 10 Протокол 09.07.2019ж	14 бет 14 ден

1. Тиркеме Окутуунун жыйынтыгын баалоо шкаласы

ECTS боюнча баалоо	100 бал. ичинен баалоо шкаласы	Градация	Аныктама	Баасы
A	87 ден 100гө чейин	87-100	Эң жакшы (жыйынтык окутуучунун талаптарына дал келет)	Эң жакшы «5»
B	74 ден 87 гө чейин	80-86	Жакшы (орточо жыйынтык)	Жакшы «4»
C		74-79	Жакшыраак (ортодон жогору)	
D	61 ден 74 кө чейин	68-73	Канааттандыруу (бир аз жетишсиздиктери менен начар жыйынтык)	Канааттандыруу «3»
E		61-67	Канааттандыруу (жыйынтык минималдуу талаптарга жооп берет)	
FX	1 ден 61 ге чейин	41-60	Канааттандыруу эмес, кайра тапшыруусу мүмкүн	Канааттандыруу эмес «2»
F		1-40	Келген жок	
зачет	61 ден 100 гө чейин	61-100	Жыйынтык окутуучунун талаптарына дал келет	«зачет»

Макулдашылды:

ОТИнин проректору Касымов Т.М.

ОБ башчысы Сапарбаева А.